

Продукт категориясы:

Жеке адамдар үчүн мөөнөттүү депозит

Артыкчылыктары	Толуктоо мүмкүнчүлүгү каралган, бөлүп алууга боло турган депозит. Пайыздары мөөнөттүн акырында төлөнүп берилет.
Продукттын өзгөчөлүгү	Келишим түзүлүп белгилүү бир убакыт өткөндөн кийин болуп алуу мүмкүнчүлүгү бар(таб.№2 төмөнгө карай) азайтылбаган калдык сакталганда 25000KGS/RUB, 500USD/EUR же 5000 CNY жана депозиттен болуп алуушартында комиссиянын размери; улуттук валютада-1% алынган суммадан, калган валюталарда- 0,5% алынган суммадан. Депозитти төлүктөө келишимдүн мөөнөтү бүткөнгө 30-120 күн калганга чейин гана мүмкүн (таб.№2 төмөнгө карай).
Депозиттин валютасы	KGS; USD; EUR; RUB; CNY; KZT
Минималдуу өлчөм	25 000 KGS/RUB, 500 USD/EUR, 5000 CNY, 250 000 KZT
Салымдын кошумча өлчөмү	Минималдуу өлчөм - 1 000 KGS/RUB; 20 USD/EUR; 200 CNY; 10 000 KZT Ал эми депозит колдонулган бүтүндөй мезгил ичинде максималдуу сумма 10 эсе көбөйтүлгөн өлчөмдөгү баштапкы төлөм суммасынан ашпоого тийиш.
Узартуу	Эгерде келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттүн бүтүшү боюнча депозит талап кылынбаса, келишим узартылбаган (пролонгацияланбаган) катары эсептелинет жана аманат суммасы жана ага чегерилген пайыздар аманат салдуучунун банкта ачылган талап кылуу менен төлөнүүчү эсебинде сакталат.
Мөөнөтүнөн мурда токтотуу	Келишимди моонотунон мурда бузганда эсептелинген пайыз толонбойт.

Кошумча шарттар Салынган депозит суммасына пайыздар депозит банка келип түшкөндөн кийинки күндөн тартып чегериле баштайт жана келишим мөөнөтү бүткөнгө чейинки күнү аяктайт. Депозиттик эсептер боюнча пайыздарды чегерүү жана аларды төлөө келишимде көрсөтүлгөн тартипте жана анда белгиленген мөөнөттөрдө ишке ашырылат. Келишимде башкасы каралбаса, пайыздарды эсептөөдө жыл ичи 360 күнгө, ал эми ай аралыгы 30 күнгө барабар эске алынат. Банк тарабынан депозит суммасы келишим мөөнөтү бүткөндөн кийинки күнү кайтарылып берилет.

Депозит ачууда кардар Visa төлөм картын акысыз ала алат (бир жыл акысыз тейленүү мүмкүнчүлүгү менен).Кардардын талабы боюнча депозитти жабуу (депозит бүткөн) учурунда депозит суммасынын жана ага чегерилген пайыздардын андан ары ишенимдүү сакталышы максатында төлөм картына которуп коюуга да болот.

Суммасы 100 000 АКШ долларын же анын башка валютадагы эквиваленти суммасындагы депозиттерди кабыл алууда анын шарттары банк тарабынан өз алдынча каралат.

Депозитке SWIFT системасы боюнча чет өлкө валютасында акча каражаты келип түшкөн шартта (баштапкы сумма, толуктоо суммасы) депозитти мөөнөтүнөн мурда токтотууда операция ишке ашырылган күнгө карата банктын колдонуудагы тарифине ылайык нак акчага айландыруу үчүн комиссиялык төлөм кармалат. Депозит мөөнөтү бүткөндөн кийин акча каражаттарын алган учурда комиссиялык төлөм кармалбайт.

Депозит салууда талап кылынган документтер

Паспорт, эсеп ачууга өтүнүч кат, кардар-жеке адамдын анкетасы, келишим. Резидент эместер үчүн – белгиленген документтер тизмегине ылайык документтер талап кылынат.

Салынган депозит Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 7-майында кабыл алынган №78 “Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө” мыйзамда белгиленген тартипте, өлчөмдө жана шарттарда камсыздандырылууга тийиш.

№2 таблица. «Универсалдуу» депозити пайыздык чендер боюнча

Мөөнөтү	Келишим түзүлгөн учурдан тартып бөлүм алуу мүмкүнчүлүгү	Мөөнөтү бүткөнгө чейин толуктоо	KGS	USD	EUR	RUB	CNY	KZT
			(жылдык %)	(жылдык %)	(жылдык %)	(жылдык %)	(жылдык %)	(жылдык %)
3 айга	30 күнгө	30 күнгө	3,00%	0,50%	-	3,00%	0,50%	2,00%
6 айга	60 күнгө	60 күнгө	6,00%	1,00%	0,50%	4,00%	1,00%	3,00%
9 айга	60 күнгө	60 күнгө	7,00%	2,00%	1,50%	5,00%	1,50%	4,00%
12 айга	60 күнгө	60 күнгө	9,00%	2,50%	2,00%	6,00%	2,00%	5,00%
18 айга	60 күнгө	90 күнгө	10,00%	3,00%	2,50%	7,00%	2,50%	6,00%
24 айга	60 күнгө	120 күнгө	10,50%	3,50%	2,50%	8,00%	3,00%	7,00%